



MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC

720040, Бишкек ш., К. Тыныстанов көч., 257
Тел.: 66-24-42, факс (0312) 62-15-20

257, К. Туныстанов St., Bishkek 720040
E-mail: minedukg@gmail.com

720040, г. Бишкек, ул. К. Тыныстанова, 257
<http://edu.gov.kg>

БУЙРУК

№ 656/1 20 22 жылдын «15» апрели

ПРИКАЗ

**Билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарындагы
лицензиялык талаптардын сакталышын текшерүү боюнча
2022-жылдын планын бекитүү жөнүндө**

"Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдын 29-мартындагы №443/1 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылга карата Планынын 88-пунктун аткаруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 23-июлундагы № 334 "Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында билим берүү ишин лицензиялоо тартиби жөнүндө убактылуу жободо белгиленген билим берүү уюмдарындагы лицензиялык талаптардын сакталышын текшерүү үчүн, *буйрук кылам:*

1. Төмөнкүлөр бекитилсин:

- жогорку кесиптик билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарынын тизмеги, 1-тиркемеге ылайык;
- орто кесиптик билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарынын тизмеги, 2-тиркемеге ылайык;
- башталгыч кесиптик билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарынын тизмеги, 3-тиркемеге ылайык;
- башталгыч жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарынын тизмеги, 4-тиркемеге ылайык;
- мектепке чейинки билим берүү программаларын даярдоочу билим берүү уюмдарынын тизмеги, 5-тиркемеге ылайык.

2. Текшерилүүчү билим берүү уюмдарынын тизмеги жана өткөрүү мөөнөтү министрликтин сайтына жайгаштырылсын.

3. Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө министрдин орун басары Абазбек уулу Расулга жүктөлсүн.

Негизи: Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2022-жылдын 29-мартындагы №443/1 “Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдагы ишинин жыйынтыгы жана 2022-жылга милдеттери жөнүндө” буйругу.

Министр

А. Бейшеналиев